

ПУЛ САЯСАТ

Кыргызстандын акчасы сомбу же долларбы?



ШЕНТИП
Кыргызстан ЕАБГе кирип чон атаандаштыкка ат салышып турат. Ал ортодо рубль, тенге, мунай арзандап, орус кошуналар менен казак боордошторду алдастасып турат. Мунун кесепети Кыргызстанга да тийип, еткен аптада 1 доллар 67 сомго чыкты.

Буга чейин тенгенин курсун жасалма карман келаткан казак өкмөтү рублдун арзандашына ылайык тенгенин курсун эркин кое берди. Натыйжада казак тенгеси 35 пайызга чейин күчүн жоготуп 1 доллар 188 тенгеден 265 тенгеге чейин көтөрүлүп кетти. Казак президенти Нурсултан Назарбаевдин айтмында, Казакстандагы кризиске мунай, металлдардын арзандап кетиши да себепкер болгон. Азыр банктарга доллар менен акча салгандар алаканын ушалап сүйнүп отурушса, сом, тенге менен акча салган кыргызстандык, казакстандыктар санаага батып турат.

Нурсултан Назарбаевдин билдиригенине караганда, тенгенин эркин кое берүүгө мамлекет аргасыз болгон. “Бул өлкөнүн экономикалык атаандаштыгын калыптастырып, резервдерди сактай” дейтказак ажосу. Буга улай эле Н.Назарбаев өлкөнүн Улуттук банкы менен Депозиттерди кепилдештируү Казакстан фондуна банктарга 1 миллион тенгеге чейин салган жарандарга курсук айырмачылык боюнча компенсация төлөө механизмин иштеп чыгууну тапшырды. “2015-жылдын 18-августуна чейин эсебинде 1 миллион тенгеге чейин акчасы бар жарандарга мөөнөттүү депозит боюнча компенсация төлөнет. Эсебиндеги депозиттин бир жыл бою банкта сактаган шартта курс

стук айырмачылык компенсацияланат” дейтказак Улуттук банкынын билдириүүсүндө. Казакстан президенти мындай чара депозиторлордун 86 пайызын түзгөн 1,7 млн. адамды колдойт деп түшүндүрөт. Муну менен казак бийлиги эл менен экенин далилдеп жатат. Буга удаа эле Назарбаев дүйнө жүзүндө экономикалык акыбал начар экенин элине ачык айттып, мунай менен металлдын арзандашынан улам бюджет кирешеси жарым триллион тенгеге азайганын билдириди. Ушундай эскертүү менен бирге эле Казакстан өлкө башчысы өкмөтө бардык тармактардагы чыгашаларды азайтып, атаандаштыкка жарамдуу ишканаларды колдоого алуу тапшырmasын берди. Н.Назарбаевдин сөзүнө караганда, мунай менен металлдын арзандашы беш жылга созулуп, Казакстан учун инвестиция алуу кыйындайт. Өнөр жайы өнүккөн, мунайы бар, жакынкы аралыкта өнүккөн 50 өлкөнүн катарына кирет деген коншу өлкө ушундай тынчсыздынып жатса алдыагы жагдай анча жакшы эмес.

Коншу өлкөнүн Улуттук банкы ушундай аракеттерге барып жатса биздин өкмөт азырынча акыбал түркүтүү, сом кунарсызданча Улуттук банк (УБ) интервенция жасайт деп көюп камарабай отурат. А экономисттердин айттымдарында, Казакстанда болгон кризис эртеби-кечпи Кыргызстанга да келет. Улуттук банктын маалыматына таянсан, 2015-жылдын байында жалпы депозиттик база (физикалык жана юридикалык жактар менен бирге) 89,6 млрд. сомду түзүп, жыл башынан бери 3,6 млрд. сомго ёсқон. Албетте, бул элдин банктарга болгон ишениминин ёсуп жатканын айттып турат. Бирок жалпы депозиттик базанын 60-70 пайызы доллар менен болуп, ақыркы эки жылда сом менен салынган депозиттер кыскарып кеткен. Ошол эле мезгилде Улуттук банк сомду туркүтүү карман туруш учун 2014-жылы 516 млн. доллар сарптаған. Буга карабай былтыркы жыл аягында доллар 60 сомго чыккан. Экономисттердин айттымында, бул кыргыз экономикасынын долларлашуусу күчөп баратканын көрсөтүп турат. Экономист Кубан Чороевдин билдиришинче, егер адабал ушундай улана берсе улуттук валюта менен Улуттук банктын элге көреги жок болуп калышы мүмкүн. Анткени сомдун пайдасынан зияны көп болуп калат. Экономисттин маалыматына таянсан, 2014-жылдын ноябрь айында долларлашууда денгээли 58,2%ды түзгөн. “Бул биздин коммерциялык банктарда жаткан депозиттердин 58,2 пайызын доллар түзөт дегендиги бил-

дирет. Дүйнөлүк стандарттарга таянсан, бул көрсөткүч 50%дан ашканда өлкөнүн улуттук акча системасы көзөмөлдөн чыкты жана ошол өлкөнүн Улуттук банкы өз жөндөмдүүлүгүн жоготуп, акча системасын көзөмөлдөй албай калды деп бааланат” дейт “Азаттыкта” жарыяланган макаласында Кубан Чороев. Жогоруда айткандай, азыр Кыргызстандын жалпы депозиттик базасынын 60-70 пайызын доллар түзүп жатат. Демек, кайсы бир учурда сом да тенгенин кейип кийип калышы толук мүмкүн.

Эми депозитке келсек, “Банктык акча салууларды (депозиттер) корго жөнүндө” мыйзамы боюнча физикалык жактардын банктардагы 100 000 сомго чейинки депозиттери гана корголот. Өткөн жылы Депозиттерди корго агенттигинин аткаруу директорунун орунбасары Саматбек Жумашев 2013-жыл 31-декабрда банк системасында бардык депозиторлордун 95,9 пайызы депозиттерди коргоо системасы менен камсыздыганын айткан. Улуттук банктын статистикасына таянсан, бир депозиттерге келүүчү орточо сумма Бишкекте 103,5 мин. сом болсо, Чүй облусунда 28,5 мин., Ысык-Көл облусунда 17,2 мин., Ош облусунда 16,5 мин., Баткен, Жалал-Абада 12 мин., Таласта 8 мин жана Нарында 6,6 мин. сом. Демек, банкка акча салгандар азырынча акчасына кабатыр боло албайт. Бирок кокус сом 15 пайызга чейин девальвация болуп кетсе, сом менен банкка акча сактагандар күйүп кетиши мүмкүн. Себеби азыр Кыргызстан банктары депозитти 11-13 пайыз менен эле кабыл алат. Анын жүзүн ары кылсын. Бирок сом да кокус тенгедей арзандап кетсе, кыргыз өкмөтү казак өкмөтүндөй сом менен банкка акча салгандарга компенсация төлөп береби деген маселе турат. Аңустуно мурдатан соода-сатык, кыймыл-аракеттин баарын доллар менен жүргүзүп көнүп алган эл доллар кымбаттаган сайын ага ыктап баратышат. “Кыргызстанда сом түрүндө депозиттерди сактоого мамлекет өбөлгө түзүп берип, депозиттердин пайызы инфляцияны жаап, жакшы киреше ала тургандай кылса, эл сомго көбүрөөк ыкташып. Улуттук банк күндө 10-20 миллиондон базарга салып отурбай, тышкы кийлигишүүсүз эле табигый жолго салынмак” деген жыл башында “Азаттыкка” Германиядагы State Street Bank банкында иштеген кыргызстандык Кемелбек Чороев. Анын айттымында, Кыргызстанда акчаны сом менен кармаганга эчкандай шарт түзүлбөгөндүктөн улуттук валютанын куну качып, мамлекеттин экономикалык абалы кыйындалат барат.

Чынында сомду туркүтүү карман, экономикалык стабилдүүлүккө шарт түзүү Улуттук банктын, кыргыз өкмөтүнүн негизги милдети. Бирок көп жылдардан бери УБ доллардын жогорулашын Москва-Совет көчөлөрүндөгү акча алмаштыруучу жайлардын чайкоочулугуна шылтап келет. Егер өкмөт жакшылап текшере келсе чайкоочулук тескеришинче Улуттук банктын ёзунөн чыгат. Анткени УБ валюташын башкарарууну кызылдай эле бизнеске айланырып алган. Бул боюнча кези келгенде дагы кеп кылабыз. Баса, учурда УБ элге Бажы биримдигине кирсек кредит алуу, депозиттерге болгон кепилдик, сом тағдыры кандай болору тууралуу маалымат берүүнүн ордуна “Кыз куумай” деген коллекциялык тыйын чыкканын жарнамалап турат. Чындалат келсе, ушундай еткөөл кырдаалда ага ким кызыгат.

Мелис СОВЕТ уулу

